

САЯСАТЧЫ МУРУНДАР (ДҮЙШЕЕВДИН «МУРУНДАРЫН» ЖАҢЫРТАБЫЗ)

*«Жыртык көпкө, жыртык шым этибизде,
Жыртык мурун жалпайган бетибизде».
Саязгы чыкпас өлкөдө жашап жаткан,
Саясатчы мурундар эсибизде...»*

*Акаевдин каника бач, качкын муруду,
Акаева Майрамдын ачкыл муруду,
Ала-Тоого келалбай жетимсирейт
Айдар менен Берметтин баскын муруду.*

*Ал ортөдө күнөөгө, канга баткан,
Ар бир кыргыз ашатып, кармап аткан,
Беларустун «сазынан» орун алды
Бакиевдин муруну жанга баткан!*

*А Максимдин муруну Аондон менен,
Абдан ынак, жакын дейт чоңдор менен.
Энбани, кинкор Жаныштын муруду болсо,
Эн-эркин сейилдейт чоң жол менен...*

*Айтор, бир топ мурун бар кармалбаган,
Абийир, намыс, эл-журттан арданбаган.
Дайыны жок негедир... Тирүү бекен,
Даниярдын муруну дардаңдаган?!*

*Андан ары дептерди барактасак,
Азыркы «чоң мурундар» шаракташат.
Аскар менен Курманбек жолдо кылып,
Алар элди чогулуп каракташат!*

*Дердеңдете көтөрүп көккө муруду,
Дем алдырбайт айрымдар көпкөн муруду.
Бирок «көпкө» жеткирбей талкаланты,
Бабановдун бизнесмен, өпкө муруду!*

*Канча мурун жарылып, канап турду,
Канча мурун ырсайып карап турду,
Креслодон манчыркап кулаганда
Келдибеков мырзанын манап муруду.*

*Кайсыл мезгил болбосун аман жашап,
Кээ бир эпчил мурундар манаңдашат.
Жантөронүн муруну көпчүлүк эл:
«Жемкор, кыйды, кыйтыр», - деп жамандашат.*

*Бу чоңдордун токтолбой шок муруну,
Бирин-бири чукулдайт бок муруну.
Бабановду же өзүн жайлайт бир күн,
Болот Шердин коргоюн «ок» муруну!*

*Эх, мурундар, мушташып, атынууда,
Эх, мурундар, чет элге качынууда!
Байсаловдун муруну табышмактуу –
Билим алган тыңчыдай АКШда...*

*Көп мурундар кыйналып, келтек жешет,
Кобу оңой бийликке келсек дешет.
Ташиевдин мурунун талдоочулар:
«Төшү түктүү, чоң муштум, тештек», - дешет.*



*Кайсыл ажо келсе да элбеген,
«Кой, козуга кубөлүк берем» деген,
Жанаровдун муруну укмуш тура,
«Жанчыса» да баардыгы кебелбеген...*

*Ал кеп эмес... Андайлар бактылуу да,
Андан көптү жегендер аш кылууда.
Аксы жактан никетке чыгабыз деп,
Азимбектин муруну шаптырууда!*

*Элге-журтка көрсөтүп «кереметти»,
Эх, бир кезде дүң кылган тезеректи,
Эмнегедир муруну Өмүкенин
Эңсей берет «кур менен кереметти»...*

*Түпнөс хандар муруну «сабак» болду,
Түлеевдин муруну камак болду.
Экс-ажо Розанын бучук муруду,
Эки жылга жетпестен «талак» болду.*

*Сасык тумоо илдети туюлууда,
Саясатчы мурундар суюлууда.
Арстанбектин муруну: «Кыш болбойт», - деп,
Айткан менен, баары бир куюлууда...*

*Ырас, күндө өзгөрүп кубулган бар,
Ырас, аты жаңыдан угулган бар.
Убагында дүңгүрөп, бирок бүгүн,
Унутулуп бараткан мурундар бар.*

*Жунусовдун обончу, өрүк муруду,
Жоголгонун көпчүлүк көрүп, туйду.
«Фронт» ачын майданда курман болгон,
Феликстин «саясий өлкү» муйду...*

*Жетимиш жыл тырсыгып желиндеген,
Жерге түшсө мурундар желиндеген.
Масалиев Писактын муруду дала,
Мавзолейде жүрөт дейт Аенин менен.*

*Мотуевдин жулунган «опон» муруду,
Маанай жокто күлкүгө тоюндурду.
Коогалаңда «керектен чыкты» баса,
Конгантиев дегендин чопо муруду...*

*Мурундар бар курч тилдүү, чагызгандай,
Мурундар бар унчукпас, жарым жалай.
Мадумаров мырзанын кылыч муруду,
Мемменсинген оорула кабылгандай...*

*Эмне дейбиз, негиз жок калп айтууга,
Эгемендик ай, жылды картаттууда.
Элин, жерин, энесин сапын ийчү,
Эх, мурундар, мекенди жалтайтууда...*

*Мазасы жок мурундар мурунчуктайт,
Мурдум бутун, тапшакыр бугум чыкпайт.
Кыйынчылык колкодон алган кезде,
Кыргыздардан эмнеге МУРУН чыкпайт?!*

Алтынбек Исмаилов



ЖИГИТТИН ГҮЛҮ

Эркектананын төрт мезгили:

Бозулан: аялзатты көзү менен узатат.

Жигит: аялзатты үйүнө чейин узатат.

Жашап калган эрск: аялзатты үйүнөн чыгарып узатат.

Абышка: аялзатты көзү менен узатат...

«ДАТКА-КЕМИН» ЖЫЙЫНТЫКТАЛУУ АЛДЫНДА ТУРАТ

Жалал-Абад облусунда «Датка-Кемин» электр чубагы линиясынын акыркы тирөөчүнүн фундаменти куюлду. Ушул жумушту аткаруу үчүн асканын боорунан узундугу 3 чакырымга созулган атайын жол салынды. Белгилей кетчү нерсе, «Датка-Кемин» линиясы боюнча салынган бардык 929 тирөөчөтөргө бара турган атайын жолдор салынды. Учурда алардын дээрлик көпчүлүгүндө орнотуп монтаждоо жумуштары аяктап, 5 гана тирөөчтүн жумуштары жыйынтыкталуу алдында турат. Жалпысынан 405 чакырымга созулган линиянын 334 чакырымына зым тартылып бүттү.

